


# БИЛИП АЛ, КОЛДОН, ҮНӨМДӨ!



**Электроэнергиянын эсеп барагынын тактыгына көңүл буруңуз!** Аны оңдоого убактыңызды аябаңыз! Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча ар бир бешинчи керектөөчү туура эмес эсептөөгө дуушар болгон жана аны оңдоо үчүн эки күн жоготкон.

Эсиңизде болсун, **эсептегич энергокомпаниянын менчиги**. Энергокомпания өз эсебинен эсептегичти орнотуп берет жана өзү оңдойт! Эсептегичтин бетиндеги көрүнүктүү бузуктар айып салуу үчүн себеп болуп эсептелбейт!



**Электроэнергиянын сапатына көңүл буруңуз** - өзүңөрдүн сапаттуу електроэнергия менен камсыз болуу укугуңузду коргоңуз! 198 Вольттон төмөн електроэнергия үчүн төлөбөй коюу укугуңуз бар (Жарандык кодекс, ст.172)

Көйгөйлүү маселелер боюнча энерго компаниянын сапаттуу тейлөө борборуна (алардын телефону эсеп барагынын астына жазылган) кайрылуу керек. Укугуңуз бузулса, кеңеш алуу үчүн энергия керектөөчүлөрдүн укугун коргоо коомдук борборлоруна кайрылыңыз: **Бишкек 0312 901216, www.unison.kg.**



## Энергияны туура пайдалануу үйдү жылытат, каражатты үнөмдөйт!

**80% жарык** үчүн төлөмдү светодиоод лампочкасына алмаштыруу аркылуу үнөмдөйсүз, көбүрөөк жарык пайдалана аласыз жана Сиздер дайыма социалдык нормадан (чектен) 700кВт/с ашпайсыз!

**30% отундун** күйүүсүнүн натыйжалуулугуна сапаттуу отунду колдонуу, көмүрдү туура тандоо жана күйүү режимин сактоо менен жетишүүгө болот. Үйдү жылуулоо аркылуу кубаттуулугу аз меш менен үйдү ысыта аласыз! Жыл сайын мешиңизди жана ысытуу системасын текшерүүнү унутпаңыз!

**50% жылуулук** энергиясынын жоготуусун үйдү толук жылуулоо менен азайтууга болот! Ал үчүн үйдү дубалдын сыртынан жогорку тыгыздыктагы жылытуу материалдарын туура орнотуу жана колдонуу менен жылуулаңыз!

**15% полдогу** жылуулукту жоготуусун аба алмашууну жоготпогондой кылып туура жылуулаңыз. Бул үйдөгү жылуулукту жана полдун астында чогулуучу зыяндуу газдардан Сиздердин ден соолугуңуздаңды сактайт.

Жылуулукту үнөмдөө жана үйдү жылуулоо боюнча каражат жана кеңеш алуу үчүн Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программасына кайрылыңыз: **Бишкек 0312 901217, Нарын 03522 50989, Ош 3222 27340, www.kyrseff.kg.**

### Үчтүн айы

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
		1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

### Бирдин айы

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

### Жалган куран

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

### Чын куран

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

### Бугу

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

### Кулжа

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Дайыма маалымат алуу үчүн бул маалымат таратуучу булактарга жазылсаңыздар болот:

\*Энергияны үнөмдөө жана энергиянын натыйжалуулугу боюнча - [energyefficiency\\_kg@googlegroups.com](mailto:energyefficiency_kg@googlegroups.com)

\*Климаттын өзгөрүүсүнүн таасирин жеңилдетүү жана ыңгайлашуу боюнча - [infoik@googlegroupus.com](mailto:infoik@googlegroupus.com)

\*Отун - энергетика комплексин башкаруу маселелери боюнча - [energynews@googlegroups.com](mailto:energynews@googlegroups.com)

### Теке

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
		1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

### Баш оона

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

### Аяк оона

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

### Тогуздун айы

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

### Жетинин айы

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

### Бештин айы

Дү	Ше	Ша	Бе	Жу	Иш	Же
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31